

Кыялыңдагы дене бойго жетүү жолунда уялбай жей турган шам-шум

ENERGY *life*



Протеиндүү печенье

Каалаган диетаңа шам-шум кошуп*, толук кандуу жаша

Мындан ары читмилдер жана татаал эрежелер болбойт

25 % ЧЕЙИН БЕЛОК

Дүкөндөгү кадимки печеньедегиге караганда 4 эсе көп

КОКОС МАЙЫ

Тез тойгузат, нерв системасын азыктандырат жана зат алмашууну жакшыртат

КАНТСЫЗ

Идеалдуу дене бойго жетүү жолунан чыгарбайт

* Жеке көтөрө албастык компоненттери боюнча курамын текшерүү керек

Айкалышкан белок матрицасы



САРЫ СУУ БЕЛОГУНУН КОНЦЕНТРАТЫ

Тез сиңүүсүнөн жана жогорку биожеткиликтүүлүгүнөн улам булчуңдарды дароо азыктандырат жана аларды ВСАА менен камсыздайт.



СОЯ БЕЛОГУНУН ТЕКСТУРАСЫ

Белоктун, клетчатканын, флавоноиддердин, амин кычкылдыктарынын алмаштырылгыс булагы болуп саналат. Ашыкча салмак менен күрөшкөндөр үчүн абдан ылайыктуу.



КҮРҮЧ БЕЛОГУ

Абдан жакшы сиңет, амин кычкылдыгынын жакшы профилине ээ, витаминдерге жана минералдарга бай.



БУУДАЙ БЕЛОГУ**

Ашыкча салмактан арылууну көздөгөндөргө сунушталат. Узакка чейин токтук сезимин берет, ичеги-карынга жана башка белоктордун сиңишине жакшы таасир этет.

** Глютен камтыйт

ENERGY *life*


СҮЙҮКТҮҮ ДААМДАРДЫН МИКСИ

Апельсин менен шоколад

Шоколаддын жан эргиткен жумшак даамынын цитрустуу ноталар менен жылдыздуу айкалышы



Жаңы башталыштардын даамы



Бир печенье үчүн КБМУ (40 г) **140 ккал**


Белоктор – 8 г | Углеводдор – 7 г
Майлар – 6,5 г | Азык булалары – 10 г

Шоколаддуу брауни

Шоколад күкүмдөрү кошулган шоколаддуу печенье



Өзгөрүүлөрдөн алган ырахаттын даамы



Бир печенье үчүн КБМУ (40 г) **146 ккал**

Белоктор – 10 г | Углеводдор – 6,5 г
Майлар – 7 г | Азык булалары – 8,5 г

Кокос жана зыгыр

Агыш печенье, кокос жыпар жыты жана зыгыр уруктарынын укмуштуудай даамдуу айкалышы

Тропиктик аралдагы эс алуунун даамы

Бир печенье үчүн КБМУ (40 г) **158 ккал**

Белоктор – 10 г | Углеводдор – 7 г
Майлар – 8 г | Азык булалары – 8,5 г

Күнөөкөр болбостон шам-шумдан ырахат ал

niistar.com niistar.com